

УДК 81.1

Шерова Атыргүл
Филология илимдеринин кандидаты
Баткен мамлекеттик университети
Шаршембаев Бакыт
Филология илимдеринин кандидаты, доцент
Кыргыз-турк Манас университети
Шерова Назгүл
окутуучу

ЛЕЙЛЕК ГОВОРУНДАГЫ ҮНДҮҮЛӨРДҮН ФОНОСТАТИСТИКАСЫ ЖӨНҮНДӨ

Шерова Атыргуль
Кандидат филологических наук
Баткенский государственный университет
Шаршембаев Бакыт
Кандидат филологических наук, доцент
Кыргызско-Турецкий университет Манас
Шерова Назгуль
преподаватель

О ФОНОСТАТИСТИКЕ ГЛАСНЫХ ЛЕЙЛЕКСКОГО ГОВОРА

Sherova Attyrgul
Candidate of Philological Sciences
Batken State University
Sharshembaev Bakyt
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Kyrgyz-Turkish Manas University
Sharova Nazgul
teacher

ON THE PHONOSTATISTICS OF VOWELS IN THE LEILEK DIALECT

Аннотация. Макалада Баткен облусуна караштуу Сүлүктү, Лейлек жергесинде жашаган кыргыздардын кебинdegи үндүү тыбыштардын колдонулушуна фоностатистикалык илик жүргүзүлдү. Мындай изилдөөлөр лейлек говорундагы үндүүлөрдүн колдонулушуна, артикуляциялык базасынажана функционалдыккүчүнө байланыштуу баалуу маалыматтарды берет.

Негизги сөздөр: чыгармалар тексти, үндүү тыбыштар, колдонуу статистикасы, ажыратуу белгилери.

Аннотация. Статья посвящена статистическому анализу гласных звуков лейлекского говора носителями которого являются жители города Сулукты и Лейлекского района. Такие исследования предоставляют ценную информацию об употреблении, а также о функциональной силе и артикуляционной базе гласных в лейлекском говоре.

Ключевые слова: текст произведений, гласные звуки, статистика употребления, различительные признаки.

Annotation. The article is devoted to the statistical analysis of vowel sounds in the Leilek dialect, spoken by the residents of the city of Sulukta and the Leilek district. Such studies provide valuable information on the usage, as well as the functional strength and articulatory basis of vowels in the leilek dialect.

Keywords: text of works, vowel sounds, usage statistics, distinctive features.

Макалада Баткен облусуна караштуу Сүлүктү, Лейлек жергесинде жашаган кыргыздардын, тактап айтканда, Лейлек говорун алып жүрүүчүлөрдүн тилиндеги үндүү тыбыштардын фоностатистикасын изилдөө максаты көздөлдү. Бул фоностатистикалык илик Сүлүктү, Лейлек жергесинин сөз чеберлеринин чыгармаларын камтыган «Эл ичи - өнөр кенчи» аттуу китебинин мисалында [1], атаянын компьютердик программанын негизинде

ишке ашырылды. Ошентип, жогорто аталган чыгармалар жыйнагынын текстиндең сөздөрдүн бардык өңүтүндө колдонулган үндүүлөрдүн фоностатистикасы төмөнкү даректер аркылуу аныкталат:

Тексттеги үндүүлөрдүн сөздүн бардык өңүтүнүн статистикасы

Тыбыш	Жыштыгы	Үлүшү (%)	№	Тыбыш	Жыштыгы	Үлүшү(%)
а	8832	28,67	9	ә	1113	3,61
э (е)	4524	14,68	10	үү	343	1,11
ы	4185	13,59	11	oo	206	0,67
и	2983	9,68	12	aa	102	0,33
о	2289	7,43	13	өө	95	0,31
у	2167	7,03	14	YY	87	0,28
ө	1911	6,20	15	әә	40	0,13
Ү	1910	6,20	16	ээ	19	0,06
				Бардыгы	30806	100%

Изилдөөгө алынган чыгармалар жыйнагынын текстинде үндүү жана үнсүздөрдү кошкондо жалпы 31 миңге жакын тыбыш колдонулган. Булардын ичинен жогорто көрүнүп тургандай үндүүлөрдүн жалпы жыштыгы - 30806 = 41%.

Демек, үндүүлөр 41%дик үлүштү түзсө, үнсүздөрдүн үлүшү 59% ды түзөт. Тегеректеп алганда, үндүүлөр 40% үлүштө колдонулса, үнсүздөр 60% үлүштө колдонулат экен. Бул дарект чыгармалар текстинде ар бир 3 үнсүзгө 2 үндүү туура келет дегендөн кабар берет.

Эми ар бир үндүүнүн колдонуу жыштыгы менен үлүшүн жекече талдап көрөлү. Төмөнкү дарект сөз формасынын бардык жеринде келген үндүүлөрдүн жалпы статистикасын тастыктайт:

а	8832	28,67 %
э (е)	4524	14,68 %
ы	4185	13,59 %
и	2983	9,68 %
о	2289	7,43 %
у	2167	7,03 %
ө	1911	6,20 %
Ү	1910	6,20 %
ә	1113	3,61 %
үү	343	1,11 %
oo	206	0,67 %
aa	102	0,33 %
өө	95	0,31 %
YY	87	0,28 %
әә	40	0,13 %
ээ	19	0,06 %
Бардыгы:	30 806	100 %

Үндүүлөрдүн ичинен тилде колдонулган функционалдык жүргү жагынан жалпы үндүүлөрдүн жалпы колдонулушунун 28,67 % үлүшүн ээлекен а тыбышы экендигин жогорудагы тизмедин байкоого болот. Ал эми колдонуу жыштыгы жагынан 2-орунду ээлеп, чыгармалар текстинде ар бир 100 үндүүнүн он беш, он төрттөнүү (15+14) дал ушул э(е), ы үндүүлөрүнө туура келет.

Статистикалык жатан 3- орунду *и*, *о*, *у*, *ө*, *ү* үндүүлөрүнө ыйгарууга болот. Анткени булардын улусу 9,68 % дан 7,03 % жана 6,20% чейинкى аралыкты камтыйт.

Үндүүлөрдүн ичинен 3,61 % дуу а үндүүсү 4-орунда турса, акыркы 5-орун 1,11 % дан 0,31 % жана 0,06 % га чейинки аралыкты камтыган уу, *oo*, *aa*, *өө*, *үү*, *әә*, *ээ* созулма үндүүлөрүнө ыйгарылат.

Эми чыгармалар тестиндеги үндүүлөрдүн колдонуу үлүшү менен жыштыгын алардын ажыраттуу белгилеринин [2: 74]:

- 1) созулма-кыскалык белгиси [2: 75-76];
 - 2) кең-куштук белгиси [2: 76-78];
 - 3) ачык-эриндик белгиси [2: 78-79];
 - 4) жоон-ичкелік белгиси боянча [2: 79] 6

Мындаға близдің мақсатыбыз – дағыншылардың 8 топқа жибенеңдіктердің 4-жыл-ичкелик белгісі болыңа! [2, 7-9] Оның орталығы – бири-бирине қарама-каршы қоялат.

Мындағы біздін мақсатыбыз – далашул 4 белгі боюнча үндүүлөрдүн 8 топко бөлүншүүн, бул ар бир топтун колдонуу үлүшүүн аныктоо.

Созулма-қыскалық белгиси: 1. 6

1. Созулма үндүүлөрдүн курамын уу, *oo*, *aa*, *ee*, *yy*, *æ*, *ɛ* үндүүлөрү түзүп, жалпы жыштыгы – 892, үлүшү – 2,89 %. Ал эми бул созулма үндүүлөрүнүн колдонуу жыштыгы менен үлүшү төмөнкүчө мүнездөлөт:

үү	343	1,11%
oo	206	0,67%
aa	102	0,33%
ee	95	0,31%
YY	87	0,28%
ээ	40	0,13%
ээ	19	0,06%
Бардыгы:	892	2,90%

2. Кыска үндүүлөрү – а, ә (е), ы, и, о, у, ё, ү, ә тыйбыштары. Булардын жалпы жыштыгы – 29914, үлүшү – 97,10%. Кыска үндүүлөрдүн чыгармалар текстиндеги колдонулуу жыштыгы жана үлүшү төмөнкүчө бейленет:

а	8832	28,67 %
э(е)	4524	14,68 %
ы	4185	13,59 %
и	2983	9,68 %
о	2289	7,43 %
у	2167	7,03 %
ө	1911	6,20 %
Ү	1910	6,20 %
ә	1113	3,61 %
Бардыгы:	29914	97,10 %

Демек, жогорудагы бейнеден жалпы үндүүлөр ичинен болжол менен 3% үлүшү созулма үндүүлөргө таандык болсо, калган 97 % үлүшү кыска үндүүлөргө тиешелүү болот экен. Мындан ичкилиик кыргыздары сүйлөгөн учурда 100 муундун ичинен 97си кыска айтылса, калган 3 мууну созулма үндүүлөру аркылуу айтыларын көрө алабыз.

Кең-куүштүк белгиси:

1. Кең а, э(e), о, ө, oo, aa, өө, әә, әә үндүүлөрдүн колдонуу жыштыгы менен үлүшү төмөнкүчү мунездөлөт:

а	8832	28,67 %
э (е)	4524	14,68 %
о	2289	7,43 %
ө	1911	6,20 %
ә	1113	3,61 %
oo	206	0,67 %
aa	102	0,33 %
ee	95	0,31 %
ee	40	0,13 %
ээ	19	0,06 %
Бардыгы: 19131		62,10

2. Кууш үндүүлөрү ы, и, у, ү, уу, үү тыбыштарын өз ичине камтып, алардын колдонуу жыштыгы менен үлүшүү мындайча мүнөздөлөт:

ы	4185	13,59 %
и	2983	9,68 %
у	2167	7,03 %
Ү	1910	6,20 %
үү	343	1,11 %
YY	87	0,28 %
Бардыгы:	11675	37,90 %

Демек, жогорто келтирилген анализден чыгармалар текстинде колдонулган 100 тыбыштын 60 тыбыши кең айтылса, 40 тыбыши кууш айтылгандыгын байкоого болот.

Ачык-эриндик белгиси:

1. Чыгармалар текстинде а, э(е), ы, и, ә, аа, әә, ээ ачык үндүүлөрүнүн колдонуу жыштыгы менен үлүшүнө сереп салалы:

а	8832	28,67 %
э(е)	4524	14,68 %
ы	4185	13,59 %
и	2983	9,68 %
ә	1113	3,61 %
аа	102	0,33 %
әә	40	0,13 %
ээ	19	0,06 %
Бардыгы:	21798	70,76 %

2. Ал эми о, у, ө, ү, уу, өө, үү эрин үндүүлөрүнүн колдонуу жыштыгы менен үлүшү төмөнкүчө аныкталат:

о	2289	7,43 %
у	2167	7,03 %
ө	1911	6,20 %
Ү	1910	6,20 %
үү	343	1,11 %
oo	206	0,67 %
өө	95	0,31 %
үү	87	0,28 %
Бардыгы:	9008	29,24 %

Көрүнүп тургандай, ачык үндүүлөр чыгармалар текстинде келген жалпы үндүүлөрдүн болжол менен 71 пайыз үлүшүн ээлесе, эрин үндүүлөрү 29 пайыз үлүшүн түзөт экен. Демек мындан функционалдык күчү жагынан ачык үндүүлөрү эрин үндүүлөргө караганда 2 эсे күчтүүлүк кыларын көрөбүз. Бул даректер чыгармалар текстин түзүүгө катышкан ар бир 100 муундун 71ге жакыны ачык үндүүлөрдөн, 29у эрин үндүүлөрдөн болорун тастыктайт.

Жоон - ичкелик белгиси:

1. Жоон а, аа, у, уу, о, oo, ы үндүүлөрүнүн чыгармалар текстиндеги колдонулушу мындайча сыйпатталат:

а	8832	28,67 %
ы	4185	13,59 %
о	2289	7,43 %
у	2167	7,03 %
үү	343	1,11 %
oo	206	0,67 %
aa	102	0,33 %
Бардыгы:	18124	58,83 %

2. Ичке э(е), и, ө, ү, ә, әә, үү, әә, ээ үндүүлөрүнүн колдонуу жыштыгы жана үлүшү төмөнкү таризде бейнеленет:

э(е)	4524	14,68 %
и	2983	9,68 %
ө	1911	6,20 %
Ү	1910	6,20 %

ә	1113	3,61 %
өө	95	0,31 %
үү	87	0,28 %
әә	40	0,13 %
ээ	19	0,06 %
Бардыгы:	12682	41,17%

Жогорудагы статистикалык анализден чыгармалар текстинде колдонулган жалпы ұндуғулөрдүн 58,83% ұлшыу жоон ұндуғулөрдөн, ал эми 41,17% ұлшыу ичке ұндуғулөрдөн болоруна ынанабыз. Бул көрүнүштөн Лейлек говорун алып жүрүүчүлөрдүн кебиндердү куроого катышкан 100 муундун 59у жоон ұндуғулөрдөн, ал эми 41и ичке ұндуғулөрдөн болорун көрөбүз.

Жыйынтық. Кыргыз тилинин түштүк-батыш диалектисинин өкүлү болгон Сүлүктү, Лейлек жергесинин кыргыздарынын тилинде, адабий тилден айырмаланып, кыска ә жана созула маа әә ұндуғулөрүнүн өтө активдешип, калыпташкандығы жана ұндештүк кубулушуна да маанилүү таасир эткени байкалып турат. Атап айтканда:

1) эң жыш колдонулган *a* тыбышынын «Эл ичи-өнөр кенчи» чыгармалар текстиндердеги колдонуу ұлшыу (11,80%) «Манас» текстиндердеги колдонулушка (13,63%) салыштырмалуу төмөн. Демек, ичкилик кыргыздарынын чыгармалар текстинде жоон айтылган был тыбыштын ұлшыу ичке айтылган тыбыштардын пайдасына соккондугу көрүнүп турат;

2) чыгармалар текстинде эң жыш колдонулган 4 ұндуғ *a e ы и* тартибинде келип экөө жоон, экөө ичке болуп келсе, «Манас» текстинде 4 ұндуғунүн үчөө жоон, бирөө ичке болуп *а ы е у* тартибинде келет да [4: 11 б.], эпосто жоон ұндуғулөр чыгармалар текстине караганда функционалдық жактан кыйла улуктандырылған ачык байкалат;

3) чыгармалар жыйнагынын текстинде кең-кууш ұндуғулөрдүн ұлшыу 62-38% болсо, «Манас» текстинде алардын ұлшыу 60-40% тегерегинде болот [4: 11б.]. Бул көрсөткүч Сүлүктү, Лейлек кыргыздарынын артикуляциялық базасында тилдин өйдө карай тик абалдагы кыймылы бир топ активдүү экендигинен кабар берет;

4) ұндуғулөрдүн ачык-эриндиң белгиси боюнча чыгармалар текстинде да, «Манас» текстинде да, негизинен, 70-30% дык катыш сакталып, тээ байыртан келаткан жалпылык касиет сакталат;

5) чыгармалар текстинде ұндуғулөрдүн жоон – ичкелик белгиси боюнча ұлшыу 59-41% болсо, алардын «Манас» текстиндердеги ұлшыу 65-35% экен [4: 11б.]. Мындан Сүлүктү, Лейлек жергесинин кыргыздарынын тилинде көмөкөйлөшүп жоон айтылган жоон күүгө караганда таңдайлашып ичке айтылган ичке күүнүн күчөп бараткандығын жана мунун натыйжасында вокализм системасы олуттуу өзгөрүүлөргө кириптер болгонун ачык тастыктайт.

Ошентип, сандык көрсөткүчтөр аркылуу тилди сипаттаган бол өңүттөгү изилдөөлөрдүн терекинде тилдик кубулуштардын күпүя сырлары бар экендигин баса белгилемекчибиз.

Адабияттар:

1. Эл ичи – өнөр кенчи. Түз.: С. Закирова – Б: 2006. -118 б.
2. Садыков Т., Азыркы кыргыз тили: фонетика, фонология жана интонология / Т.Садыков, К.Токтоналиев. - Бишкек: Улuu Тоолор, 2021.- 376 б.
3. Селиотина И.Я., Уртегешов Н.С., Летягина А.Ю., Шевела А.И., Добрынина А.А., Эсенбаева Г.А. Артикуляторные базы тюркских этносов Южной Сибири (по данным МРТ и цифрового рентгенографии). – Новосибирск: ООО «Твердый знак», 2011. - 352 с.
4. Шерова А. “Манас” эпосунун фоностатистикасы. Канд. дис. авторефераты. – Б: 2019. - 25 б.